



## Kyrgyz (Кыргызча)

### Кириш сөз

Айкаш жыгачтын белгиси

Атанын, Уулдун жана ыйык рухтун атынан.

Оомий

Салам

Мырзабыз Иса Машаяктын ырайымы, Кудайды сүйүү, жана ыйык Рухтун комитети баарыңар менен бол.

Рухун менен.

Пенитенциалдык иш

Бир туугандар (бир туугандар), биз күнөөлөрүбүздү таанып- билели, Ошентип, ыйык сырларды белгилөө үчүн өзүбүздү даярдайбыз.

Мен Кудурети Күчтүү Кудайды мойнума алам Сага, бир туугандарым, Мен аябай күнөө кылдым, Менин оюм жана менин сөздөрүмдө, Мен кылган ишиме жана мен кыла алган жокмун, Менин күнөөм менен, Менин күнөөм менен, менин эң оор жараксыз адам аркылуу; Ошондуктан мен Мариямдан качып кетем, Бардык периштөлөр жана ыйыктар, Сен, бир туугандарым, Мен үчүн Кудай-Тәнирибиз үчүн тилен.

Кудурети Күчтүү Кудай бизге ырайым кылсын, Биздин күнөөлөрүбүздү кечир, бизди түбөлүк өмүргө алып бар.

## Norwegian (Norsk)

### Innledende ritualer

Korsets tegn

I Faderens navn og Sønnen og Den Hellige Ånd.

Amen

Hilsen

Vår Herre Jesus Kristi nåde, og Guds kjærlighet, og den hellige ånds nattverd Vær med dere alle.

Og med din ånd.

Penitial Act

Brødre (brødre og søstre), la oss anerkjenne våre synder, Og forbered oss på å feire de hellige mysteriene.

Jeg tilstår den allmektige Gud  
Og til deg, mine brødre og  
søstre, at jeg har syndet sterkt,  
i mine tanker og med mine ord,  
I det jeg har gjort og i det jeg  
ikke har gjort, Gjennom min feil,  
Gjennom min feil, gjennom min  
mest alvorlige feil; Derfor spør  
jeg velsignet Mary stadig virgin,  
Alle englene og hellige, Og du,  
mine brødre og søstre, å be for  
meg til Herren vår Gud.

Måtte den allmektige Gud være barmhjertig med oss, Tilgi oss våre synder, og bringe oss til evig liv.

## Kyrgyz (Кыргызча)

Оомий

Кыре

**Тенир, ырайым кыл.**

Тенир, ырайым кыл.

**Машаяк, ырайым кыл.**

Машаяк, ырайым кыл.

**Тенир, ырайым кыл.**

Тенир, ырайым кыл.

Гlorия

Эң бийик Кудайга даңқ, жакшы  
ниеттеги адамдарга жер жузундо  
тынчтык. Биз сени мактайбыз, биз  
сага батабыз, биз сени сүйөбүз,  
биз сени даңқтайбыз, Сенин  
улуулугун үчүн рахмат айтабыз,  
Тенир Кудай, асмандағы Падыша,  
Оо, Кудай, кудуреттүү Ата.  
Мырзабыз Иса Машаяк, Жалгыз  
Уулу, Тенир Кудай, Кудайдын  
Козусу, Атанын Уулу, сен  
дүйнөнүн күнөөлөрүн алып  
кетесин, бизге ырайым кыл; сен  
дүйнөнүн күнөөлөрүн алып  
кетесин, биздин тиленүүбүздү  
кабыл алуу; сен Атанын оң  
жагында отурасын, бизге ырайым  
kyл. Анткени Сен гана Үйыксын,  
Сен жалгыз Тенирсин, Сен гана Эң  
Жогоркусун, Үйса Машайак, Үйык  
Рух менен, Кудай Атанын  
даңқында. Оомийин.

Чогултуу

**Келгиле намаз окуйлу.**

Оомийин.

**Сөздүн литургиясы**

Бириңчи окуу

## Norwegian (Norsk)

Amen

Kyrie

**Herre vis nåde.**

Herre vis nåde.

**Kristus, forbarm deg.**

Kristus, forbarm deg.

**Herre vis nåde.**

Herre vis nåde.

Gloria

Ære være Gud i det høyeste, og  
fred på jorden til mennesker av  
god vilje. Vi roser deg, vi  
velsigner deg, vi elsker deg, vi  
ærer deg, vi takker deg for din  
store ære, Herre Gud,  
himmelske konge, Å Gud,  
allmektige Far. Herre Jesus  
Kristus, enbårne Sønn, Herre  
Gud, Guds Lam, Faderens Sønn,  
du tar bort verdens synder,  
forbarm deg over oss; du tar  
bort verdens synder, motta vår  
bønn; du sitter ved Faderens  
høyre hånd, forbarm deg over  
oss. For du alene er den Hellige,  
du alene er Herren, du alene er  
den Høyeste, Jesus Kristus, med  
Den Hellige Ånd, i Guds Faders  
herlighet. Amen.

Samle inn

**La oss be.**

Amen.

**Liturgi av ordet**

Først lesing

## Kyrgyz (Кыргызча)

Теңирдин сөзү.

Кудайга шүгүр.

Resorial Resh

Экинчи окуу

Теңирдин сөзү.

Кудайга шүгүр.

Инжил

**Теңир сени менен болсун.**

Жана сенин руху менен.

**Ыйык Инжилден окуу Н.**

Даңк сага, Теңир

**Жахабанын Инжили.**

Сага даңк, Мырзабыз Иса Машаяк.

Ишеним кесиби

Мен бир кудайга ишенем,  
кудуреттүү Ата, асман менен  
жерди жараткан, көрүнгөн жана  
көрүнбөгөн бардык нерселерден.  
Мен бир Теңир Ыйса Машайакка  
ишенем, Кудайдын жалгыз Уулу,  
бардык доорлордон мурда Атадан  
төрөлгөн. Кудайдан Кудай,  
Нурдан нур, чыныгы Кудай  
чыныгы Кудайдан, төрөлгөн,  
жаратылган эмес, Атага кошулган;  
ал аркылуу бардык нерсени  
жасады. Ал биз үчүн жана биздин  
куткарылышыбыз үчүн асмандан  
түштү, жана Ыйык Рух аркылуу  
Бүбү Мариямдан жараган, жана  
адам болуп калды. Биз үчүн ал  
Понтий Пилаттын тушунда айкаш  
жыгачка кадалган, ал өлүмгө  
дуушар болуп, көмүлгөн, үчүнчү  
күнү кайра тирилди Ыйык  
Жазмага ылайык. Ал асманга

## Norwegian (Norsk)

Herrens ord.

Takket være Gud.

Responsialsalme

Andre lesing

Herrens ord.

Takket være Gud.

Evangelium

**Herren være med deg.**

Og med din ånd.

**En lesning fra det hellige  
evangelium ifølge N.**

Ære være deg, Herre

**Herrens evangelium.**

Pris til deg, Herre Jesus Kristus.

Troens yrke

Jeg tror på én Gud, den  
allmektige far, skaper av  
himmel og jord, av alle ting  
synlige og usynlige. Jeg tror på  
én Herre Jesus Kristus, Guds  
enbårne sønn, født av Faderen  
før alle tider. Gud fra Gud, Lys  
fra lys, sann Gud fra sann Gud,  
født, ikke skapt, i samsvar med  
Faderen; ved ham ble alle ting  
til. For oss mennesker og for vår  
frelse kom han ned fra  
himmelen, og ved Den Hellige  
Ånd ble inkarnert av Jomfru  
Maria, og ble menneske. For vår  
skyld ble han korsfestet under  
Pontius Pilatus, han led døden  
og ble begravet, og stod opp  
igjen den tredje dagen i  
samsvar med Skriften. Han steg  
opp til himmelen og sitter ved  
Faderens høyre hånd. Han vil

## Kyrgyz (Кыргызча)

көтөрүлдү Ал Атасынын он жагында отурат. Ал кайрадан данк менен келет тириүлөрдү жана өлгөндөрдү соттош үчүн Анын падышачылыгынын аягы болбойт. Мен Үййик Рухка, Төңирге, өмүр берүүчүгө ишенем, Ата менен Уулдан чыккан, Атасы жана Уулу менен бирге табынган жана даңталган, пайгамбарлар аркылуу сүйлөгөн. Мен бир, үййик, католик жана апостолдук чиркөөгө ишенем. Мен күнөөлөрүмдүн кечирилиши үчүн бир чөмүлдүрүүнү мойнума алам жана мен өлгөндөрдүн тирилүүсүн чыдамсыздык менен күтөм жана акыр замандын жашоосу.

Оомийин.

## Homily

Универсалдуу тиленүү

**Биз Жахабага сыйынабыз.**

Раббим, тилегибизди ук.

## Uucharistтин ЛИТУРГИЯСЫ

Сунуш

Кудайга түбөлүккө мактоолор болсун.

**Сыйынгыла, туугандар (бир туугандар), менин курмандыгым жана сеники Кудайга жаккан болушу мүмкүн, кудурети күчтүү Ата.**

Колундагы курмандыкынды  
Жараткан кабыл кылсын Анын  
ысмынын даңкы жана даңкы үчүн,  
биздин жыргалчылыгыбыз үчүн

## Norwegian (Norsk)

komme igjen i herlighet å dømme levende og døde og hans rike skal ingen ende ha. Jeg tror på Den Hellige Ånd, Herren, livgiveren, som går ut fra Faderen og Sønnen, som sammen med Faderen og Sønnen er tilbedt og herliggjort, som har talt gjennom profetene. Jeg tror på én, hellig, katolsk og apostolisk kirke. Jeg bekjenner én dåp til syndenes forlatelse og jeg ser frem til de dødes oppstandelse og livet til den kommende verden. Amen.

## Homily

Universell bønn

**Vi ber til Herren.**

Herre, hør vår bønn.

## Liturgi av eukaristien

Offertorium

Velsignet være Gud for alltid.

**Be, brødre (brødre og søstre), at mitt offer og ditt kan være akseptabel for Gud, den allmektige far.**

Måtte Herren ta imot offeret fra dine hender til pris og ære for

## Күргүз (Кыргызча)

жана анын бардык ыйык  
Жыйынынын жакшылыгы.

Оомийин.

Эвхаристикалык тиленүү

**Тәңир сени менен болсун.**

Жана сенин руху менен.

**Жүрөгүндү көтөр.**

Биз аларды Тәңирге көтөрөбүз.

**Кудай-Тәңирибизге ыраазычылык билдирели.**

Бул туура жана адилеттүү.

Ыйык, ыйык, ыйык Тәңир, асман аскерлеринин Кудайы. Асман менен жер сенин даңқыңа толгон. Хосанна эң бийик. Тәңирдин атынан келген адам бактылуу. Хосанна эң бийик.

**Үйман сыры.**

Сенин өлүмүндү жарыялайбыз,  
Тәңирим, жана өз тирилилеринди жарыяла сен кайра келгенче. Же:  
Бул нанды жеп, бул чөйчөктү ичкенде, Сенин өлүмүндү жарыялайбыз, Тәңир, сен кайра келгенче. Же: Бизди куткар, дүйнөнүн Куткаруучусу, Анткени сенин айкаш жыгачың жана тирилүүсүң аркылуу сен бизди боштондукка чыгардың.

Оомийин.

**Коомчулук ырымы**

**Куткаруучунун буйругу боюнча жана Кудайдын окутуусу менен түзүлгөн, биз айтууга батынабыз:**  
Асмандағы Атабыз, Сенин ысымың ыйыктастын; Сенин

## Norwegian (Norsk)

hans navn, til vårt beste og det gode for hele hans hellige kirke.  
Amen.

Eukaristisk bønn

**Herren være med deg.**

Og med din ånd.

**Løft opp hjertene deres.**

Vi løfter dem opp til Herren.

**La oss takke Herren vår Gud.**

Det er rett og rettferdig.

Hellig, hellig, hellig Herre,  
hærskarenes Gud. Himmel og jord er fulle av din herlighet.  
Hosianna i det høyeste.  
Velsignet er han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste.

**Troens mysterium.**

Vi forkynner din død, Herre, og bekjenne din oppstandelse til du kommer igjen. Eller: Når vi spiser dette brødet og drikker denne koppen, vi forkynner din død, Herre, til du kommer igjen. Eller: Redd oss, verdens frelser, for ved ditt kors og oppstandelse du har satt oss fri.

Amen.

**Nattverdsrite**

**På Frelserens befaling og dannet av guddommelig lære, våger vi å si:**

Vår far som er i himmelen, helliget bli ditt navn; komme

## Kyrgyz (Кыргызча)

падышачылыгың келсин, сенин  
эркиң аткарылат асманда кандай  
болсо, жерде да. Бүгүн бизге  
күнүмдүк наныбызды бер, жана  
биздин күнөөлөрүбүздү кечир,  
Бизге каршы күнөө кылгандарды  
кечиргендей; жана бизди  
аэгырууга алып барба, бирок  
бизди жамандыктан сакта.

Тенир, бизди ар кандай  
жамандыктан сакта,  
ырайымдуулук менен биздин  
күндөрдө тынчтык бер, Сенин  
ырайымың менен, биз ар дайым  
күнөөдөн таза болушубуз мүмкүн  
жана бардык кыйынчылыктардан  
коопсуз, биз куттуу үмүттү күтүп  
жатабыз жана биздин  
Куткаруучубуз Ыйса Машайактын  
келиши.

Падышалык үчүн, күч жана даңқ  
сеники Азыр жана түбөлүккө.

Мырзабыз Иса Машаяк, ким сенин  
элчилирине мындай деди:  
Тынчтык мен сени таштап,  
тынчтык берем сага, биздин  
күнөөлөрүбүзгө караба, бирок  
чиркөөнүздүн ишеними боюнча,  
жана ырайымдуулук менен ага  
тынчтык жана биримдик берсин  
сенин эркиңе ылайык. Алар  
түбөлүккө жашап, түбөлүккө  
падышачылык кылышат.

Оомийин.

Тенирдин тынчтыгы ар дайым  
силер менен болсун.

Жана сенин руху менен.

## Norwegian (Norsk)

ditt rike, din vilje skje på jorden  
slik den er i himmelen. Gi oss i  
dag vårt daglige brød, og tilgi  
oss våre overtredelser, som vi  
tilgir dem som overtrer oss; og  
led oss ikke inn i fristelse, men  
fri oss fra det onde.

Befri oss, Herre, fra all ondskap,  
gi nådig fred i våre dager, at  
ved hjelp av din nåde, vi kan  
alltid være fri fra synd og trygt  
fra all nød, mens vi venter på  
det velsignede håpet og vår  
Frelser Jesu Kristi komme.

For riket, kraften og herligheten  
er din nå og for alltid.

Herre Jesus Kristus, som sa til  
dine apostler: Fred jeg forlater  
deg, min fred gir jeg deg, se  
ikke på våre synder, men på  
troen til din kirke, og gi henne  
nådig fred og enhet i samsvar  
med din vilje. Som lever og  
regjerer i all evighet.

Amen.

Herrens fred være med deg  
alltid.

Og med din ånd.

## Kyrgyz (Кыргызча)

Келгиле, бири-бирибизге  
тынчтыктын белгисин  
сунуштайлы.

Кудайдын Козусу, сен дүйнөнүн  
күнөөлөрүн алып кетесин, бизге  
ырайым кыл. Кудайдын Козусу,  
сен дүйнөнүн күнөөлөрүн алып  
кетесин, бизге ырайым кыл.

Кудайдын Козусу, сен дүйнөнүн  
күнөөлөрүн алып кетесин, бизге  
тынчтык бер.

Мына, Кудайдын Козусу, Мына, ал  
дүйнөнүн күнөөлөрүн мойнуна  
алды. Козунун кечки тамагына  
чакырылгандар бактылуу.

Тенир, мен татыктуу эмесмин  
менин чатырымдын астына киругүн  
үчүн, бирок бир гана сөздү айтсан,  
жаным айыгат.

**Машаяктын Денеси (Каны).**

Оомийин.

**Келгиле намаз окуйлу.**

Оомийин.

## **КОРКУНУЧУ КАНДАЛАР**

Бата

Тенир сени менен болсун.

Жана сенин руху менен.

Жараткан Алла ыраазы болсун  
Ата, Уул жана Үййик Рух.

Оомийин.

**Кызматтан бошотуу**

Чыгыңыз, Масса аяктады. Же:  
Барып, Тенирдин Жакшы Кабарын  
жарыяла. Же: Өз өмүрүң менен

## Norwegian (Norsk)

La oss tilby hverandre fredens  
tegn.

Guds lam, du tar bort verdens  
synder, forbarm deg over oss.  
Guds lam, du tar bort verdens  
synder, forbarm deg over oss.  
Guds lam, du tar bort verdens  
synder, gi oss fred.

Se Guds lam, se ham som tar  
bort verdens synder. Salige er  
de som er kalt til Lammets  
måltid.

Herre, jeg er ikke verdig at du  
skal gå inn under taket mitt,  
men bare si ordet og min sjel  
skal bli helbredet.

**Kristi legeme (blod).**

Amen.

**La oss be.**

Amen.

## **Avsluttende ritualer**

**Velsignelse**

Herren være med deg.

Og med din ånd.

Måtte den allmektige Gud  
velsigne deg, Faderen og  
Sønnen og Den Hellige Ånd.

Amen.

**Avskjedigelse**

Gå videre, messen er avsluttet.  
Eller: Gå og forkynn Herrens  
evangelium. Eller: Gå i fred og

Kyrgyz (Кыргызча)

Теңирди даңктаپ, тынчтык менен

бар. Же: Тынчтык менен кет.

Кудайга шүгүр.

Norwegian (Norsk)

ære Herren ved ditt liv. Eller: Gå

i fred.

Takket være Gud.

[massineverylanguage.com](https://massineverylanguage.com)

© 2022 Copyright Calgorithms LLC